

**2023-жылдын 1-январынан тартып 2023-жылдын 31-декабрына карата мезгил
аралыгындагы Талас областынын Айтматов районунун жергиликтүү бюджеттеринин
түзүлүшүнө жана аткарылышына жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин
бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик
аудиттердин жыйынтыктары жөнүндө
Отчёт**

Аудит субъектилерин

Аудит субъектилерин болуп – Талас областынын Айтматов райондук мамлекеттик администрациясы, Айтматов районунун Өнүктүрүү фонду, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Айтматов райондук финансы башкармалыгы, Айтматов районунун өз алдынча башкаруу органдары эсептелет.

Жооптуу тараптардын милдеттери

Аудит субъектилеринин жалпы милдеттерине, мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу, ошондой эле, ушул аудиттин предметине болгон жоопкерчилик кирет.

Аудит тобунун милдети

Биздин милдет, биз жүргүзгөн аудиттин негизинде жергиликтүү бюджеттердин түзүлүшү жана аткарылышы мыйзамдын талаптарына (аудиттин критерийлерине) ылайык келүүсү жөнүндө өз алдынча корутундуларга келүү болуп саналат. Аудит корутундуларды тастыктоо үчүн жетиштүү жана тийиштүү далилдерди алуу үчүн жол-жоболорду аткарууну камтыйт. Аткарылган жол-жоболор аудитордун кесипкөйлүк пикирине, анын ичинде алдамчылыктан же катадан улам олуттуу шайкеш келбей калуу тобокелдигине баа берүүдөн көз каранды. Аудит аткарылган аудитордук жол-жоболор шарттарга ылайыктуу жана алынган аудитордук далилдер бул отчётто баяндалган корутундулар үчүн негиз болуп берүү үчүн жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейт.

Предмети

Аудиттин предмети болуп, жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу процесстеринин, ошондой эле, жергиликтүү бюджеттеги мекемелердин, мамлекеттик каражаттарды жана мүлктү пайдалануунун, Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарына шайкештиги эсептелет.

Ишти аткарууда колдонулган аудит стандарттарын аныктоо

Аудиттер шайкештик аудит үчүн жетектөөчү көрсөтмөлөргө, атап айтканда, ISSAI 400 жана ISSAI 100, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2021-жылдын 29-мартындагы № 01-26/56 токтому менен бекитилген Шайкештик аудитинин колдонмосуна жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2016-жылдын 20-декабрындагы №03-7/155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жана анын аймактык бөлүнүштөрү тарабынан жергиликтүү бюджеттерге аудит жүргүзүү боюнча колдонмосуна ылайык жүргүзүлдү.

Этикалык талаптарга шайкештиги

Аудиттин эл аралык стандарттары этикалык нормаларды сактоону, ошондой эле, аудиттин предмети анын бардык маанилүү аспектеринде мыйзамдык жана жөнгө салуучу нормаларга ылайык келе тургандыгына негиздүү ишеним алуу үчүн, аудитти пландаштыруу жана жүргүзүүнү талап кылат.

Аткарылган иштин кыскача мүнөздөмөсү

Аудиттерди жүргүзүүнүн негизи болуп, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2024-жылга аудитордук иш планы, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмүнүн буйруктары саналат.

Аудиттер Айтматов райондук мамлекеттик администрациясында, Айтматов районунун Өнүктүрүү фондунда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Айтматов финансы башкармалыгында, Айтматов районунун **10** өз алдынча башкаруу органдарында жүргүзүлгөн.

Аудиттер Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн бекитилген программасына ылайык, аудит субъекттеринин кызмат адамдары тарабынан берилген документтердин, материалдардын, маалыматтардын негизинде жүргүзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” конституциялык Мыйзамынын 29-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, аудиттерди жүргүзүү үчүн аудитке берилген маалыматтар үчүн аудит субъекттеринин кызмат адамдары жоопкерчилик тартат.

2021-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата, мурдагы аудиттин сунуштамаларынын аткарылышы

2021-2022-жылдар мезгил аралыгына карата Талас областынын Айтматов районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыктары боюнча бардыгы **10 094,1** финансылык бузуулар аныкталган.

Жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыктары Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясында каралган. Калыбына келтирүүгө тийиш болгон 871,7 миң сом финансылык бузуулардын 759,2 миң сомго калыбына келтирилген. Калыбына келтирилбеген **112,5 миң сом калган**, анын ичинде:

- **Бакыян айыл өкмөтү** - жайыт комитети тарабынан жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн алынган акынын 1/3 бөлүгү **99,2 миң сом** жергиликтүү бюджеттин кирешесине түшкөн эмес;
- **Кара-Буура айыл өкмөтү** - аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштерине жүргүзүлгөн аудитте “Кызыл-Адыр айылындагы М.Акынбеков атындагы орто мектептин терезе блокторун демонтаждоо жана орнотуу” объекти боюнча подрядчы ЖИ “Мураталиев” тарабынан **13,3 миң сомго** жумуштардын наркынын жогорулатылгандыгы калыбына келтирилген эмес.

Айтматов районунун 2023-жылга социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү:

2023-жылы өнөр-жай продукциялары 698 592,7 миң сомго өндүрүлгөн, жана өткөн жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу физикалык көлөмдүн индекси менен алганда өсүү темпи 76,4 % түзгөн (2022-жылы - 928 451,4 миң сом).

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча көрсөтүлгөн рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү 5 447,3 млн. сомду түзгөн, же өсүү темпи өткөн жылга салыштырмалуу 101,5% пайызды түзгөн.

Чекене соода жүгүртүү 4 058 493,0 миң сомду түзүп, өсүү темпи 117,1 %, автомобиль транспорту менен 1 030,5 миң тонна жүк ташылып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 101,5 пайызга, жүргүнчүлөрдү ташуу 1423,8 жүргүнчүнү түзүп, 103,5 пайызга аткарылды.

2023-жылдын 12 ай ичиндеги негизги капиталга тартылган инвестициянын наркы 2022-жылы 582 245,6 миң сом болсо, 2023-жылы 1 017 230,5 миң сом болуп, былтыркыга салыштырмалуу 174,7 пайызды түзгөн.

Район аймагында жеке ишкерлер тарабынан өндүрүш багытында 18 ишкана жана соода сатык, кызмат көрсөтүү тармагында 30 ишкана ачылып ишке берилген.

Жалпы тармактар боюнча аткарылган иштердин көлөмү 123,9 млн сомду түзүп 200 туруктуу жумуш орундары түзүлгөн.

Мал чарбасынан өндүрүлгөн продукциясы: эт өткөн жылдын 12 айында 7 229 тонна өндүрүлсө 2023-жылы 7 272 тонна болуп 100,6%, сүт 19 154 тонна 2023-жылга 19 383 тонна болуп 101,2 %, жүн 2022-жылга 492,8 2023-жылы 497 тонна болуп 100,9 %, жумуртка 2022-жылы 7 765 болсо 2023-жылга 7 788 миң даана болуп 100,3 % аткарылган.

Айылдык товар өндүрүүчүлөргө айыл чарба жумушун үзгүлтүккө учуратпоо максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан 2023-жылдын “Айыл чарбасын каржылоо 11” долбоорунун негизинде ААК “РСК Банк”, ААК “Айыл Банк” аркылуу жеңилдетилген насыялар 6 пайыз менен берилүүдө.

2023-жылга жергиликтүү бюджеттин аткарылышы:

Мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу боюнча 2023-жылдын 12 айына берилген план тапшырма 264 833,9 миң сом божомолдосо, накталай аткарылганы 270 100,6 миң сомду түзгөн, же план 102,0 % пайызга аткарылган. 2022-жылдын 12 айында киреше боюнча накталай түшүүсү 272 211,7 миң сомду түзгөнүн эске алсак, 2023-жылы 2 111,1 миң сом өткөн жылга салыштырмалуу бюджетке киреше көп түшкөн.

Жергиликтүү бюджет боюнча 12 айда берилген план-тапшырма 117 208,9 миң сом болсо, накталай аткарылуусу 122 469,5 миң сомго камсыздалып, бекитилген план-тапшырма 104,51 % аткарылган. 2022-жылдын 12 айында жергиликтүү бюджетке түшкөн киреше 117 854,7 миң сомду түзсө, өткөн жылга салыштырмалуу 2023- жылы жергиликтүү бюджетке киреше 4 614,8 миң сомго көп түшкөн.

Республикалык бюджет боюнча 12 айда берилген план-тапшырма 147 631,1 миң сомго бекитилсе, накталай аткарылышы 147 625,0 миң сомго камсыздалып, план-тапшырма 100,0 % аткарылган. 2022-жылдын 12 айына салыштырмалуу быйылкы 2023-жылы республикалык бюджетке 6 725,9 миң сом акча каражаты кем түшкөн.

2023-жылдын 1-январынан тартып 2023-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы Айтматов районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттердин алкагында:

Талас областынын Айтматов районунда жүргүзүлгөн учурдагы аудиттерде жыйынтыктары боюнча аныкталган финансылык бузуулар бардыгы – **21 188,4 миң сом** (*аудиттин жүрүшүндө 7 511,5 миң сом калыбына келтирилген*), анын ичинде:

110105 Бюджеттин киреше бөлүгүнүн ченемдик-укуктук актылардын талаптарына туура келбеши, сапатсыз пландоо – 1 711,4 миң сом;

230103 Жөлөк пулдарды, компенсацияларды, субсидияларды, субвенцияларды жана башка акчалай төлөмдөрдү алуу үчүн мыйзамдуу негиздери жок жактарга төлөмдөрдү берүү – 21,4 миң сом;

230207 Курулуш-монтаждоо иштеринин наркын же көлөмдөрүнүн жогорулатылышы – 715,9 миң сом;

230303 Кызматкерлердин эмгек акы төлөөлөр жана башка акчалай төлөмдөр боюнча ченемден ашыкча чыгымдар – 1 424,2 миң сом;

230306 ТМБ нормативден ашыкча запастары жана эсептөөлөрдөгү каражаттар – 945,2 миң сом;

310104 Негизги каражаттарды кириштөө тартибин бузуу, негизги каражаттардын эскиришин жана материалдык эмес активдерди эсептөөдөгү бузуулар. Белгиленген тартипте эсепке алынбаган, кириштелбеген мамлекеттик (муниципалдык) мүлктүн болушу – 7 209,4 миң сом (*аудиттин жүрүшүндө 6 456,6 миң сом калыбына келтирилген*);

310105 Мамлекеттик (муниципалдык) мүлктүн жана мамлекеттик акча каражаттарынын кем чыгышы (бузулушу, жоголушу, уурдалышы) – 37,1 миң сом (аудиттин жүрүшүндө 37,1 миң сом калыбына келтирилген);

310202 Бюджетке ижара төлөмүн өз учурунда которууну камсыздоо боюнча чаралардын кабыл алынбагандыгы жана анын жоктугу – 286,4 миң сом (аудиттин жүрүшүндө 286,4 миң сом калыбына келтирилген);

410215 Дебитордук карызды эсепке алуу боюнча бузуулар – 7 705,6 миң сом;

410216 Кредитордук карыздыр боюнча эсеп жүргүзүүдөгү бузуулар – 400,4 миң сом;

410301 Эсепке алуу жана отчеттуулук тартибин башка бузуулар – 365,8 миң сом (аудиттин жүрүшүндө 365,8 миң сом калыбына келтирилген);

620110 Социалдык коргоо бөлүгүндө мыйзам ченемдерин жол-жоболук бузуулар – 365,6 миң сом (аудиттин жүрүшүндө 365,6 миң сом калыбына келтирилген).

Корутунду:

Жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыгында, төмөнкү жазылган жагдайларды кошпогондо, Талас областынын Айтматов районунун төмөнкү мекемелеринин 2023-жылга бюджеттеринин түзүлүшү жана аткарылышы, бардык олуттуу аспекти боюнча, аудиттин тиешелүү критерийлерине шайкеш келгендиги аныкталды.

Айтматов райондук мамлекеттик администрациясы

2023-жылга чыгымдар сметасы 13 613,5 миң сомго бекитилип, 2023-жылдын ичинде 16 875,6 миң сомго такталган, кассалык чыгымдар 16 835,1 миң сомду түзсө, накталай чыгымдар 16 028,0 миң сомго аткарылган.

Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Аудит мезгилине камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөдө, 2023-жылдын 31-декабрына түзүлгөн баланс боюнча дебитордук карыз 54,5 миң сомго көрсөтүлгөн. Бирок, аудит учурунда аткарылган өз ара эсептешүү актынын негизинде анык болгондой, дебитордук карыз 241,8 миң сомду түзгөн, же болбосо, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 7-главасынын 3-параграфынын талаптарын бузуу менен, 2023-жылдын 31-декабрына карата социалдык төлөмдөр боюнча **187,3 миң сомго** дебитордук карыз бухгалтердик эсепте калдык катары чагылдырылган эмес, же жашырылган.

Сунуштама:

Социалдык төлөмдөр боюнча жашырылган 187,3 миң сом дебитордук карыз, тиешелүү бухгалтердик жүгүртүүлөр аткарылып, эсеп боюнча калыбына келтирилсин. Мындан ары, дебитордук карызды эсепке алууда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун талаптары аткарылсын.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Мейманалиев Дж.

Ак-Чий айыл өкмөтү

2023 - жылга карата айыл өкмөттүн кирешелер бөлүгү тактоолор менен 15 735,6 миң сомго бекитилсе, накталай түшкөнү 15 108,6 миң сомду түзгөн, же план 96,0 % аткарылган.

Смета боюнча бюджеттин чыгашалар бөлүгү такталган смета боюнча 25 385,8 миң сомду түзгөн, кассалык чыгымдар 23 194,2 миң сомго аткарылса, накталай чыгымдар 13 352,3 миң сомду түзгөн.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылы, Ак-Чий айыл өкмөтүнүн АЧЖМФ жерлеринин 25 ижарачылары тарабынан төлөнгөн **169,0 миң сом**, Ак-Суу районундагы Ак-Чий айыл өкмөтүнүн 4404011001000242 эсебине туура эмес которулуп кеткен, анын ичинен 2023 – жылы 153,2 миң сом жана 2024 – жылы 157,7 миң сом. Чолпонбай айыл өкмөтүнүн маалыматына ылайык, АЧЖМФ жерлеринин 25 ижарачылары тарабынан туура эмес которулган 169,0 миң сом, Чолпонбай айыл өкмөтүнүн эсебине кайтарылып, калыбына келтирилди.

Сунуштама:

Ак-Суу районундагы Ак-Чий айыл өкмөтүнүн эсебине туура эмес которулган АЧЖМФ жерлеринин 25 ижарачылары тарабынан туура эмес которулган 169,0 миң сом, Чолпонбай айыл өкмөтүнүн эсебине кайтарылып, калыбына келтирилгени эске алынсын. Мындан ары, АЧЖМФнун жерлеринин ижара акыларынын даректүү түшүүсү контролго алынсын.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2024-жылдын 1-январына карата АЧЖМФ жерлеринин 159 ижарачыларынын ижара боюнча карыздары 858,9 миң сомду түзгөн. Аудит учурунда, ижара боюнча түзүлгөн келишимдердин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдагы 22-июнундагы № 243 токтому менен жактырылган “Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу” Типтүү жобонун талаптарына ылайык, өз убагында төлөнбөй жүргөн ижара акылары үчүн 159 ижарачыга **262,0 миң сом** үстөк туум эсептелинди, же болбосо карыздар менен кошкондо жалпы суммасы 1 120,9 миң сомду түзөт. Чолпонбай айыл өкмөтүнүн маалыматына ылайык, АЧЖМФ жерлеринин ижара карыздарынын 990,8 миң сомду айыл өкмөттүн эсебине түшүрүлгөн.

Сунуштама:

АЧЖМФ жерлеринин ижара карыздарынын 990,8 миң сомду айыл өкмөттүн эсебине түшүрүлгөнү эске алынсын, жана 130,0 миң сом карыздар тез арада өндүрүлсүн. Мындан ары, айыл өкмөткө тиешелүү жерлеринин ижара акысы, анын ичинде айыптык санкциялар боюнча карыздарды өндүрүү боюнча иштиктүү иш-чаралар жүргүзүлсүн.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Омурсаков А.

Аманбаев айыл өкмөтү

2023-жылга карата айыл өкмөттүн кирешелер 33 993,0 миң сомго такталып бекитилген, накталай аткарылышы 35 222,3 миң сомго камсыздалган, же план 103,6% аткарылган.

Смета боюнча бюджеттик чыгымдар такталган смета боюнча 32 171,1 миң сомго бекитилсе, кассалык чыгымдар 28 955,8 миң сомго аткарылган, ал эми накталай чыгымдар 26 318,1 миң сомду түзгөн.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Айыл өкмөткө тиешелүү жерлеринин ижарачылары менен түзүлгөн келишимдер боюнча 2023-жылга ижара акыларынын суммасы 1 967,8 миң сомду түзгөн, бирок 2023-жылы аталган булактар боюнча киреше планы болгону 1 234,9 миң сомго такталып бекитилген, башкача айтканда жалпы план орто эсеп менен **732,9 миң сомго** негизсиз төмөндөтүлгөн.

Сунуштама:

Айыл өкмөтүнүн жерлеринин ижара акысы боюнча кирешелердин финансылык жылга план-болжолун ижара боюнча түзүлгөн келишимдердин жалпы суммасын, ошондой эле, өткөн жылдын аягына карата ижарачылардын дебитордук карыздарынын калдыгын эске алуу менен түзүлсүн.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылдын 1-январына карата эмгек акы боюнча 80,0 миң сом дебитордук карыз болгон, жыл ичинде дебитордук карыз жабылган эмес, бирок, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобону 7-главасынын 3-параграфынын талаптарын бузуу менен, 2023-жылдын 31-декабрына

карата эмгек акы боюнча **80,0 миң сом** дебитордук карыз бухгалтердик эсепте чагылдырылган эмес, же жашырылган.

Сунуштама:

2023-жылдын 31-декабрына карата эмгек акы боюнча 80,0 миң сом жашырылган дебитордук карыз кызматкерлерден өндүрүлсүн.

Мындан ары, дебитордук карызды эсепке алууда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун талаптары аткарылсын.

3. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы №385 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө” Нускаманын 2-главасынын талаптарын бузуу менен **345,5 миң сомго** мекемеден кармалуучу социалдык төлөмдөр кем эсептелип, тиешелүү бюджетке которулган эмес. Аудиттин учурунда, айыл өкмөттүн бюджетинен 345,5 миң сомго социалдык төлөмдөр аткарылды.

Сунуштама:

Аудиттин учурунда, айыл өкмөттүн бюджетинен 345,5 миң сомго социалдык төлөмдөр аткарылганы эске алынсын. Мындан ары социалдык төлөмдөр Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 3-декабрындагы № 729 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө жана төлөө тартиби жөнүндө” Нускаманын талаптарына ылайык тиешелүү бюджеттерге убагында которулуп турсун.

4. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштерине жүргүзүлгөн аудитте, жалпы **150,0 миң сомго** жумуштардын наркынын жогорулатылгандыгы аныкталган, анын ичинде:

- "Аманбаев айылындагы №3 "Өмүр" бала бакчасынын имаратындагы ашкананы оңдоо жана кеңейтүү" объектиси боюнча подрядчы “СК Адис” ЖЧКсы тарабынан 76,9 миң сомго;
- "Маймак айылындагы дренаждык курулуш иштери" объектиси боюнча подрядчы “АКБ-Строй” ЖЧКсы тарабынан 73,1 миң сомго.

Сунуштама:

Аудитте аныкталган иштердин 150,0 миң сомго жогорулатылган наркын бюджетке калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлсүн, анын ичинде:

- "Аманбаев айылындагы №3 "Өмүр" бала бакчасынын имаратындагы ашкананы оңдоо жана кеңейтүү" объектиси боюнча подрядчы “СК Адис” ЖЧКсы тарабынан 76,9 миң сомго;
- "Маймак айылындагы дренаждык курулуш иштери" объектиси боюнча подрядчы “АКБ-Строй” ЖЧКсы тарабынан 73,1 миң сомго.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Омурсаков А., Мусуралиев А., Кучуков Ж.

Бакайыр айыл өкмөтү

2023-жылга карата кирешелер бөлүгү 17177,1 миң сомго бекитилип, 18 866,6 миң сомго такталган, накталай түшкөнү 19 583,6 миң сомго камсыздалып, план 103,8 % аткарылган.

Бюджеттин чыгаша бөлүгү 1 3261,1 миң сомго бекитилип, 19 569,0 миң сомго такталган бекитилсе, кассалык чыгымдар 17 107,4 миң сомду түзүп, накталай чыгымдар 16 696,7 миң сомду түзгөн.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 74-беренесин Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 16-беренесинин 3-бөлүгүн бузуу менен, кадрлар резервинде турбаган жаран айыл өкмөтүнүн

вакансия болгон кызматына негизсиз кабыл алынган, жана **123,6 миң сомго** айлык акы чегерилген, анын ичинде социалдык төлөмдөр 18,2 миң сом төлөнгөн.

Сунуштама:

Мындан ары, бош кызмат орундарына кызматкерлерди кабыл алууда, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси жана Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы жетекчиликке алынсын.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 7-главасынын 3-параграфынын талаптарын бузуу менен, бухгалтердик отчеттуулукта, социалдык эсептөөлөр боюнча накталай чыгымдар, **20,1 миң сомго** кем көрсөтүлүп жашырылган, жана Социалдык фондго төлөнбөй калган. Аудиттин жыйынтыгы менен 2024-жылдын 8-октябрындагы төлөө тапшырмасы 20,1 миң сом менен Социалдык фонддун бюджетине төгүлдү.

Сунуштама:

Аудиттин жыйынтыгы менен 2024-жылдын 8-октябрындагы төлөө тапшырмасы менен 20,1 миң сом Социалдык фонддун бюджетине төгүлгөнү эске алынсын. Мындан ары, бухгалтердик отчеттуулукту түзүүдө, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча» Жобонун талаптары так сакталсын.

3. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылы, чыгымдар сметасынын 3111 «Имарат жана курулуш» беренеси менен негизги каражаттарды капиталдык оңдоого 336,0 миң сом, жана 3113 «Өсүмдүктөрдү сатып алуу» беренеси менен көп жылдык өсүмдүктөрдү сатып алууга 98,8 миң сом, жалпы суммасы **434,8** миң сом коротулган. Ошону менен бирге, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 жана 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жоболордун 6-главасынын 1-параграфынын талаптарын бузуу менен, Бакайыр айыл өкмөтүнүн бухгалтердик эсебиндеги, капиталдык оңдоодон өткөн, негизги каражаттарды баасы 336,0 миң сомго көбөйтүлбөй, жана 98,8 миң сомго сатылып алынган көп жылдык өсүмдүктөр эсепке алынбай, чыгымдалган каражаттар накталай чыгымдар катары эсептен негизсиз чыгарылган.

Сунуштама:

Бухгалтердик эсеп-кысапта тийиштүү оңдоо жүгүртүүлөрү киргизилип, капиталдык оңдоодон өткөн имараттар жана курулмалардын баасы 336,0 миң сомго көбөйтүлсүн, жана 98,8 миң сомго сатылып алынган көп жылдык өсүмдүктөр бухгалтердик эсепке алынсын. Мындан ары, негизги каражаттарды эсепке алууда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун талаптары так сакталсын.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Омурсаков А.

Бакыян айыл өкмөтү

2023-жылга карата кирешелер бөлүгү 13387,1 миң сомго такталып бекитилген, кирешенин накталай түшүүсү 14 675,3 миң сомго камсыздалып, план 109,6% аткарылган.

2023-жылга чыгашалар сметасы 14 752,0 миң сомго такталып бекитилсе, кассалык чыгымдар 9 956,5 миң сомду түзүп, накталай чыгымдар 9819,1 миң сомго аткарылган.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" конституциялык Мыйзамынын 3-беренесинин 11-пунктун бузуу менен, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмүнүн мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча жиберилген жазма буйругу толук көлөмдө аткарылган эмес, тактап айтканда жайыт комитети тарабынан жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн алынган акынын 1/3 бөлүгү 99,2 миң сом жергиликтүү бюджеттин кирешесине түшкөн эмес.

Сунуштама:

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмүнүн мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча жиберилген жазма буйругун аткарбаган кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын.

Жазма буйруктарды милдеттүү түрдө аткаруу бөлүгүндө, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" конституциялык Мыйзамынын талаптары так аткарылсын. Мурдагы аудитте аныкталган жайыт комитети тарабынан жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн алынган акынын 1/3 бөлүгү 99,2 миң сом жергиликтүү бюджетке калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлсүн.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 88-беренесинин 2-пунктун бузуу менен, айыл өкмөт тарабынан 2023-жылга социалдык-экономикалык өнүгүү программасы иштелип чыгып, айылдык кеңеш тарабынан бекилген эмес, жана 2023-жылдын жыйынтыгы менен программанын аткарылышы боюнча отчет түзүлгөн эмес.

Сунуштама:

Мындан ары, айыл аймактын социалдык-өнүгүү программасын иштеп чыгып, бекитүү, аткаруу, жана ошондой эле ар жылдык бюджетти бекитүү бөлүктөрүндө, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин талаптары так аткарылсын.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Айыл өкмөткө тиешелүү жерлеринин ижарачылары менен түзүлгөн келишимдер боюнча 2023-жылга ижара акыларынын суммасы 784,6 миң сомду түзгөн, жылдын башына ижарага берилген АЧЖМФ жерлеринин карызы 359,6 миң сомду түзгөн. Бирок 2023-жылы аталган булактар боюнча киреше планы болгону 784,6 миң сомго такталып бекитилген, башкача айтканда жалпы план орто эсеп менен **359,6 миң сомго** негизсиз төмөндөтүлгөн.

Сунуштама:

Айыл өкмөтүнүн жерлеринин ижара акысы боюнча кирешелердин финансылык жылга план-болжолун ижара боюнча түзүлгөн келишимдердин жалпы суммасын, ошондой эле, өткөн жылдын аягына карата ижарачылардын дебитордук карыздарынын калдыгын эске алуу менен түзүлсүн.

3. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 74-беренесин Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамынын 16-беренесинин 3-бөлүгүн бузуу менен, кадрлар резервинде турбаган жаран айыл өкмөтүнүн вакансия болгон кызматына негизсиз кабыл алынган, жана ага **234,1 миң сом** айлык акы чегерилген, анын ичинде Социалдык фондго 40,4 миң сом төлөнгөн.

Сунуштама:

Мындан ары, бош кызмат орундарына кызматкерлерди кабыл алууда, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси жана Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамы жетекчиликке алынсын.

4. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 "Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө" токтомунун 1-пунктун бузуу менен, айыл өкмөтүнүн бюджетинен, айыл

өкмөттүн штатында турбаган, мурдагы Бакыян айылдык кеңешинин төрагасы К. Айманбетовго иш сапарларга **21,4 миң сомго** чыгымдар негизсиз каржыланган.

Сунуштама:

Иш сапарларга деп негизсиз каржыланган 21,4 миң сом К. Айманбетовдун эсебинен калыбына келтирилсин. Мындан ары, иш сапарга төлөнүүчү чыгымдарды жүргүзүүдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтомунун талаптары так сакталсын.

5. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылы айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен 3 560,7 миң сомго фельдшердик акушердик пункт (ФАП), ошондой эле бюджеттик каражаттардын эсебинен мектепке 693,2 миң сомго 34 даана электр жылыткычтары орнотулган. Бирок, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы № 2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 6-главасынын 1-параграфынын талаптарын бузуу менен, жогоруда аталган **4 253,9 миң сомго** курулган жана сатылып алынган негизги каражаттар бухгалтердик эсепте негизги каражаттар катары чагылдырылган эмес. Аудит учурунда, бухгалтерия тарабынан бухгалтердик оңдоп-түзөө жүгүртүүлөрү аткарылып, 4 253,9 миң сомго негизги каражаттар бухгалтердик эсептин тийиштүү эсептеринде чагылдырылды.

Сунуштама:

Аудит учурунда, бухгалтерия тарабынан бухгалтердик оңдоп-түзөө жүгүртүүлөрү аткарылып, 4 253,9 миң сомго негизги каражаттар бухгалтердик эсептин тийиштүү эсептеринде чагылдырылганы эске алынсын.

Мындан ары, негизги каражаттарды эсепке алууда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-П буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча» Жобонун талаптары так аткарылсын.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Н. Касымов.

Бейшеке айыл өкмөтү

2023-жылга бюджеттин киреше бөлүгү 19 257,8 миң сомго такталып бекитилсе, накталай түшүүсү 19 654,6 миң сомго камсыз кылынган, же план 102,1% аткарылган.

2023-жылга бюджеттин чыгаша бөлүгү 19 721,6 миң сомго такталып бекитилген, кассалык чыгымдар 17 224,0 миң сомго аткарылып, накталай чыгымдар 14 487,6 миң сомду түзгөн.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жыл башында АЧЖМФнун жерлери боюнча түзүлгөн ижара келишимдеринин суммасы 1200,0 миң сомду түзгөн, ошондой эле, 2023-жылдын 1-январына карата ижара боюнча дебитордук карызы 379,0 миң сомду түзгөн. АЧЖМФ жерлеринин ижара акысы боюнча кирешелер планы 1 200,0 миң сомго бекитилип, АЧЖМФ жерлерин ижарага берүү боюнча 2023-жылга киреше планы **379,0** миң сомго негизсиз төмөндөтүлгөн.

Сунуштама:

Айыл өкмөтүнүн жерлеринин ижара акысы боюнча кирешелердин финансылык жылга план-болжолун ижара боюнча түзүлгөн келишимдердин жалпы суммасын, ошондой эле, өткөн жылдын аягына карата ижарачылардын дебитордук карыздарынын калдыгын эске алуу менен түзүлсүн.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 жана 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жоболордун 7-главасынын 2-параграфынын талаптарын бузуу менен, 2023-жылы ата-энелерден

тамак аш үчүн бала бакчаларга төгүлгөн **37,1 миң сом**, бала-бакчалардын жоопту адамдары тарабынан, айыл өкмөтүнүн атайын каражаттарынын эсебине төгүлгөн эмес. Аудит учурунда 37,1 миң сом, бала бакчалардын кызматкерлеринин эсебинен, атайын каражаттардын эсебине эсепке төлөнүп берилди.

Сунуштама:

Аудит учурунда кызматкерлер тарабынан атайын каражаттардын эсебине 37,1 миң сом, төлөнүп берилгени эске алынсын. Мындан ары, ата-энелерден түшкөн төлөмдөрдүн, атайын каражаттар эсебине убагында түшүрүү бөлүгүндө, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун талаптары так сакталсын.

3. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди каржылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Нускаманы бузуу менен, 2023-жылдын аягына карата **462,7 миң сомго** көмүрдүн, жана кийинки жылдагы каржылоодо эсепке алынууга тийиш **252,0 миң** сомдук эсепке алынуучу дебитордук карыздардын, калдыктары эсепте калган.

Сунуштама:

Мындан ары, товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарынын болушуна жол берилбесин. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы №694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди каржылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Нускаманын талаптары так сакталсын.

4. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылдын 14-июнундагы №63 келишимге ылайык, ЖИ "Акимбеков Бактыбек Асеиновичтен" **196,8 миң сомго** асбест-цемент түтүктөрү сатылып алынган, бирок Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 6-главасынын 1-параграфынын талаптарын бузуу менен, аталган түтүктөр негизги каражат катары эсепке алынбастан, чыгышталган. Аудит учурунда, бухгалтерия тарабынан бухгалтердик оңдоп-түзөө жүгүртүүлөрү аткарылып, 196,8 миң сомго негизги каражаттар бухгалтердик эсептин тийиштүү эсептеринде чагылдырылды.

Сунуштама:

Аудит учурунда, бухгалтерия тарабынан бухгалтердик оңдоп-түзөө жүгүртүүлөрү аткарылып, 196,8 миң сомго негизги каражаттар бухгалтердик эсептин тийиштүү эсептеринде чагылдырылганы эске алынсын.

Мындан ары, ТМБ баалуулуктарды эсепке алууда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-П буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча» Жобонун талаптары так аткарылсын.

5. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу» Типтүү Жобонун 21-пунктун бузуу менен, айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын 3-апрелиндеги №47 буйругу менен түзүлгөн 11 адамдан турган жер комиссиясынын курамына райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын өкүлү кирген эмес.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу» Типтүү Жобонун 3-пунктун бузуу менен, 3. Мандашовго 2,0 га жер 7 жылга ижарага берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу» Типтүү Жобонун II Главасынын талаптарын бузуу менен, АЧЖМФнун жерлерин пайдалануунун Келечек планы иштелип чыккан эмес.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу» Типтүү Жобонун 80-пунктун бузуу менен, 2023-жылы ижарачылар менен түзүлгөн келишимдер, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо органдарында, мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн эмес.

Сунуштама:

Мындан ары айыл өкмөткө тийиштүү АЧЖМФнун жерлерин башкаруу иш чаралары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу» Типтүү Жобонун талаптарына ылайык жүргүзүлсүн.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Кокошеров С.

Кара-Буура айыл өкмөтү

2023-жылга айыл өкмөттүн бюджетинин киреше бөлүгү 85 631,1 миң сомго такталып бекитилген, накталай түшүүлөр 82 425,4 миң сомго камсыздалган, же план 96,3 % аткарылган.

2023-жылга бюджеттин чыгаша бөлүгү жалпысынан 97 618,8 миң сомго такталып бекитилсе, кассалык чыгым 87 053,5 миң сомго аткарылып, накталай чыгымдар 86 780,5 миң сомду түзгөн.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" конституциялык Мыйзамынын 3-беренесинин 11-пунктун бузуу менен, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмүнүн мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча жиберилген жазма буйругу толук көлөмдө аткарылган эмес, тактап айтканда аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштерине жүргүзүлгөн аудитте жумуштардын наркы 80,9 миң сомго жогорулагандыгы калыбына келтирилген эмес, анын ичинде:

- "Кызыл-Адыр айылындагы Сапарбаев көчөсүндөгү жолдорду асфальттоо" объектиси боюнча подрядчы ЖАК "Жолчу" тарабынан 67,6 миң сомго;

- "Кызыл-Адыр айылындагы М.Акынбеков атындагы орто мектептин терезе блокторун демонтаждоо жана орнотуу" объекти боюнча подрядчы ЖИ "Мураталиев" тарабынан 13,3 миң сомго.

Сунуштама:

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмүнүн мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча жиберилген жазма буйругун аткарган кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын.

Жазма буйруктарды милдеттүү түрдө аткаруу бөлүгүндө, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" конституциялык Мыйзамынын талаптары так аткарылсын. Мурдагы аудитте аныкталган аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштерине жүргүзүлгөн аудитте жумуштардын 80,9 миң сомго жогорулатылган наркын бюджетке калыбына келтирүү боюнча иштиктүү иш-чаралар жүргүзүлсүн, анын ичинде:

- "Кызыл-Адыр айылындагы Сапарбаев көчөсүндөгү жолдорду асфальттоо" объектиси боюнча подрядчы ЖАК "Жолчу" тарабынан 67,6 миң сомго;

- "Кызыл-Адыр айылындагы М.Акынбеков атындагы орто мектептин терезе блокторун демонтаждоо жана орнотуу" объекти боюнча подрядчы ЖИ "Мураталиев" тарабынан 13,3 миң сомго.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылга карата айыл өкмөткө тийешелүү жерлерин ижарага берүү боюнча бюджеттин киреше бөлүгү 200,0 миң сомго такталып бекитилген. Бирок, 2023-жылы жерлердин ижарага берүү келишимдери боюнча ижара акылардын суммасы 425,3 миң сомду түзгөн, же болбосо киреше бөлүгүнүн ижаралар боюнча такталган планы **225,3 миң сомго** негизсиз төмөндөтүлгөн.

Сунуштама:

Айыл өкмөтүнүн жерлеринин ижара акысы боюнча кирешелердин финансылык жылга план-болжолун ижара боюнча түзүлгөн келишимдердин жалпы суммасын, ошондой эле, өткөн жылдын аягына карата ижарачылардын дебитордук карыздарынын калдыгын эске алуу менен түзүлсүн.

3. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-августундагы № 451 "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген "Айыл өкмөтүнүн типтүү түзүмү жана штаттык санын" бузуу менен 3 ашыкча бирдиктер киргизилип, аларга жалпы **612,6 миң сом** эмгек акы төлөнгөн, анын ичинде Социалдык фонд төлөмдөрү 90,1 миң сомду түзгөн.

Сунуштама:

Мындан ары айыл өкмөттүн штаттык ырааттамасы, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтому менен бекитилген, айыл өкмөтүнүн штаттык санынын чегине ылайык бекитилсин.

4. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023 – жылдын бекитилген киреше планы аткарылбаганына, ошондой эле социалдык-экономикалык өнүгүү программасы толугу менен аткарылбаганына карабастан, Кара-Буура айылдык кеңешинин 2023-жылдын 24-апрелиндеги №10 токтомунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө" Жарлыгынын 4-пунктун бузуу менен, бюджеттин мүмкүнчүлүгү эске алынбастан, Кара-Буура айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине, эмгек акы фондунда каралбаган **453,9 миң сом** айлыкка үстөк акы төлөнгөн, анын ичинде социалдык төлөмдөр 78,3 миң сомду түзгөн.

Сунуштама:

Мындан ары эмгек акыны чегерүүдө Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө" Жарлыгынын талаптары так сакталсын.

5. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылдын жыйынтыгы менен, кызматкерлерге ашыкча төлөнгөн 37,3 миң сом, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлу № 2-Б буйругу менен бекитилген "Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуу жүргүзүү боюнча" Жобонун 7-главасынын 3-параграфынын талаптарын бузуу менен, кызматкерлердин эмгек акы боюнча **37,3 миң сомго** дебитордук карызы, бухгалтердик баланста көрсөтүлгөн эмес, же жашырылган.

Сунуштама:

Кызматкерлердин эмгек акы боюнча 37,3 миң сомго жашырылган дебитордук карызы тизмеге ылайык өндүрүлсүн. Мындан ары, дебитордук карыздарды эсепке алууда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча» Жобонун талаптары так аткарылсын..

6. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кара-Буура айыл өкмөтүнүн Социалдык фондго эсептелген жана төлөнгөн маалыматынын ошондой эле Айтматов райондук Мамлекеттик салык кызматы тарабынан берилген эсеп карточкаларынын маалыматтарына ылайык, айыл өкмөтүнүн социалдык төлөмдөр боюнча кредитордук карызы 495,2 миң сомду түзөт. Ошону менен бирге, айыл өкмөттүн бухгалтердик отчеттуулуктун маалыматтарына ылайык, 2023-жылдын 31-декабрына карата айыл өкмөтүнүн социалдык төлөмдөр боюнча кредитордук карызы 895,6 миң сомду түзөт, же болбосо, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлу № 2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуу жүргүзүү боюнча” Жобонун 8-главасынын 1-параграфынын талаптарын бузуу менен, социалдык төлөмдөр боюнча кредитордук карыз негизсиз **400,4 миң сомго** көбөйтүлгөн.

Сунуштама:

Социалдык төлөмдөр боюнча 400,4 миң сомго негизсиз көбөйтүлгөн кредитордук карыз карыз, тиешелүү бухгалтердик жүгүртүүлөр аткарылып, бухгалтердик эсептен чыгарылсын. Мындан ары, кредитордук карызды эсепке алууда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун талаптары аткарылсын.

7. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылдын 22-майындагы актынын негизинде, айыл өкмөтүнүн бюджеттик каражаттарынын эсебинен, 318,0 миң сомдук курулуш материалдар сатылып алынып, А.Сулайманов атындагы орто мектебинин жумушчулары тарабынан ашар жолу менен, 3 сааттык күндүзгү “Алтын балалык” балдар бакчасына кошумча имарат салынган.

Бирок, Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 6-главасынын 1-параграфынын талаптарын бузуу менен, балдар бакчасынын имаратынын баланстык баасы **318,0 миң сомго** көбөйтүлгөн эмес.

Сунуштама:

Бухгалтердик эсепте тийиштүү жүгүртүүлөр аткарылып, балдар бакчасынын имаратынын баланстык баасы 318,0 миң сомго көбөйтүлсүн. Мындан ары, негизги каражаттарды эсепке алууда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун талаптары так сакталсын.

8. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы № 2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 312-пунктунун талаптарын бузуу менен, «Экспресс Деливери» ЖЧКнун дарегине алдын ала 8 796,0 миң сом (10% көп) толугу менен которулган, же болбосо 7 916,4 миң сом негизсиз алдын ала которулган.

Сунуштама:

Мындан ары, кызматтарды жана ТМБ сатып алуу жана алдын ала төлөө бөлүктөрүндө, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан

бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун 312-пунктунун талаптары так сакталсын.

9. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги № 240 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортун пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” токтомунун 2-пунктунун талаптарын бузуу менен, 2023-жылы Кара-Буура айыл өкмөтүндө 2 жеңил автоунаа пайдаланылып келген.

Сунуштама:

Айыл өкмөтүнүн балансындагы нөөмөттүк жеңил автоунаалардын саны, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги № 240 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортун пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна ылайык келтирилсин.

10. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылдын 1-январына карата айыл өкмөткө тиешелүү жерлердин ижарага берүү акылары боюнча карыз болгон эмес, ал эми 2023-жылдын 31-декабрына карата ижара акы боюнча карыз 156,3 миң сомду түзгөн, анын ичинен АЧЖМФнун жерлери боюнча 122,5 миң сом, айыл чарба багытындагы эмес жерлери боюнча 23,8 миң сом.

Сунуштама:

Айыл өкмөткө тиешелүү жерлеринин ижара акысы, анын ичинде айыптык санкциялар боюнча карыздарды өндүрүү боюнча иштиктүү иш-чаралар жүргүзүлсүн.

11. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылы “Партнер Нефть” ЖЧКнун эсебине күйүүчү май сатып алуу максатында алдын ала 470,7 миң сом акча которулган. Ошондой эле, Кызыл-Адыр айылына “Суу түтүктөрүн орнотуу” үчүн, 2023-жылы “Кайнар-Водстрой” ЖЧКнун эсебине 6 930,3 миң сом акча алдын ала которулган. Бирок, жогорудагы **7 401,0 миң сом** дебитордук карыздар, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы № 2-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун 7-главасынын 3-параграфынын талаптарын бузуу менен, айыл өкмөттүн бухгалтердик балансында дебитордук карыздын калдыгы катары чагылдырылган эмес, же жашырылган.

Башкы бухгалтердин түшүндүрмөсү боюнча подрядчыга «РСК Банкында» атайын эсеп ачылып, аталган жумуштар түзүлгөн келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин банктык контракттык коштоо негизинде 6 930,3 миң сом акча каражаты которулуп берилген.

Сунуштама:

“Партнер Нефть” ЖЧКнун 470,7 миң сом жана “Кайнар-Водстрой” ЖЧКнун 6 930,3 миң сом суммасындагы, жашырылган жалпы суммасы 7 401,0 миң сом дебитордук карыздары, бухгалтердик баланс боюнча калыбына келтирилсин, жана аталган коомдордон өндүрүлсүн. Мындан ары, дебитордук карыздарды эсепке алууда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча» Жобонун талаптары так сакталсын.

12. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштерине жүргүзүлгөн аудитте, жалпы **469,6 миң сомго** жумуштардын наркынын жогорулатылгандыгы аныкталган, анын ичинде:

- "Кызыл-Адыр айылындагы Ала-Арча конушусунда суу түтүк тармагын куруу" объектиси боюнча подрядчы “Кайнар-Водстрой” ЖЧКсы тарабынан 202,8 миң сомго;

- "Кызыл-Адыр айылындагы Айтматов көчөсүндөгү тротуарга брусчатка төшөө" объектиси боюнча подрядчы “Элит Строй Групп” ЖЧКсы тарабынан 266,8 миң сомго.

Сунуштама:

Аудитте аныкталган иштердин 469,6 миң сомго жогорулатылган наркын бюджетке калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлсүн, анын ичинде:

- "Кызыл-Адыр айылындагы Ала-Арча конушусунда суу түтүк тармагын куруу" объектиси боюнча подрядчы "Кайнар-Водстрой" ЖЧКсы тарабынан 202,8 миң сомго;

- "Кызыл-Адыр айылындагы Айтматов көчөсүндөгү тротуарга брусчатка төшөө" объектиси боюнча подрядчы "Элит Строй Групп" ЖЧКсы тарабынан 266,8 миң сомго.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Мейманалиев Дж., Мусуралиев А., Кучуков Ж.

Көк-Сай айыл өкмөтү

2023-жылга бюджеттин кирешелер бөлүгү 18 904,3 миң сомго такталып бекитилген, пландын нактадай түшүүсү 21 261,0 миң сомго камсыздалып, план 112,5% аткарылган.

Бюджеттин чыгаша бөлүгү 19 112,9 миң сомго такталып бекитилсе, кассалык чыгымдар 18 276,6 миң сомду аткарылып, нактадай чыгымдар 15 516,1 миң сомду түзгөн.

Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген "Бюджеттик мекемелерди каржылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Нускаманы бузуу менен, 2023-жылдын аягына карата **51,7 миң сомго** тамак аштын калдыктары эсепте калган.

Сунуштама:

Мындан ары, товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарынын болушуна жол берилбесин. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы №694 токтому менен бекитилген "Бюджеттик мекемелерди каржылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Нускаманын талаптары так сакталсын.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Сопиева Л.

Маймак айыл өкмөтү

2023-жылга кирешелер бөлүгү жалпысынан 7 854,4 миң сомго бекитилген, 8 819,3 миң сомго такталган, аткарылышы 9 240,9 миң сомду түзгөн, же 104,8%.

Бюджеттин чыгаша бөлүгү 7 285,7 миң сомго бекитилген, 8 635,9 миң сомго такталган, кассалык чыгымдар 8 504,6 миң сомду түзүп, нактадай чыгымдар 8 415,6 миң сомду түзгөн.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Айыл өкмөткө тиешелүү жерлеринин ижарачылары менен түзүлгөн келишимдер боюнча 2023-жылга ижара акыларынын суммасы 34,6 миң сомду түзгөн, бирок 2023-жылы аталган булактар боюнча киреше планы болгону 20,0 миң сомго такталып бекитилген, башкача айтканда жалпы план орто эсеп менен **14,6 миң сомго** негизсиз төмөндөтүлгөн.

Сунуштама:

Айыл өкмөтүнүн жерлеринин ижара акысы боюнча кирешелердин финансылык жылга план-болжолун ижара боюнча түзүлгөн келишимдердин жалпы суммасын, ошондой эле, өткөн жылдын аягына карата ижарачылардын дебитордук карыздарынын калдыгын эске алуу менен түзүлсүн.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген "Бюджеттик мекемелерди финансылоодо Жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Нускаманы бузуу менен, 2023-жылдын аягына карата **178,8 миң сомго** дебитордук карыздардын нормативден ашыкча калдыктары эсепте калган.

Сунуштама:

Мындан ары, дебитордук карыздардын нормативден ашыкча калдыктарынын болушуна жол берилбесин. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы №694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди каржылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Нускаманын талаптары так сакталсын.

3. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу» Типтүү Жобонун 80-пунктун “бузуу менен, ижарачылар менен түзүлгөн келишимдер райондук мамлекеттик кыймылсыз мүлктөрдү каттоо кызматында каттоодон өткөн эмес.

Сунуштама:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу» Типтүү Жобонун 80-пунктунун талаптары так аткарылсын.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Кокошеров С.

Чолпонбай айыл өкмөтү

2023-жылга карата айыл өкмөттүн кирешелер бөлүгү жалпы 21 584,7 миң сомго такталып бекитилген, накталай түшүүсү 22 980,9 миң сомду түзүп, план 106,5 % аткарылган.

Бюджеттин чыгымдар бөлүгү тактоолор менен 25 385,8 миң сомго бекитилген, кассалык чыгымдар 23 194,2 миң сомду түзсө, накталай чыгымдар 13 352,3 миң сомго аткарылган.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Чолпонбай айылдык кенешинин 22.01.2022 – жылдагы № 4 токтомунун негизинде жайыт жерлеринен 3 жаранга жайыт жерлери ижарага берилген. Бирок ижарачылар тарабынан ижара акысы төлөнбөй келгенине байланыштуу, аудит учурунда, ижара келишимдеринин талаптарына ылайык, 25,0 миң сом ижара акылары боюнча карыздарга 485 күнгө 24,4 миң сом үстөк туум эсептелди, анын ичинде:

- Б. Кутманбаевге – ижара акысы 15,0 миң сом, жана үстөк туум 14,6 миң сом;
- К.Шаршенбаевге – ижара акысы 5,0 миң сом, жана үстөк туум 4,9 миң сом;
- С.Меймановага ижара акысы 5,0 миң сом, жана үстөк туум 4,9 миң сом;

Чолпонбай айыл өкмөтүнүн маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө 25,0 миң сом ижара акылары жана **24,4 миң сом** эсептелген үстөк туум, баардыгы болуп 49,4 миң сом айыл өкмөттүн бюджетине толугу менен өндүрүлгөн.

Сунуштама:

Бүгүнкү күндө 25,0 миң сом ижара акылары жана 24,4 миң сом эсептелген үстөк туум, баардыгы болуп 49,4 миң сом айыл өкмөттүн бюджетине толугу менен өндүрүлгөнү эске алынсын. Мындан ары айыл өкмөткө тиешелүү жерлеринин ижара акысы, анын ичинде айыптык санкциялар боюнча карыздарды өндүрүү боюнча иштиктүү иш-чаралар жүргүзүлсүн.

2. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

Аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштерине жүргүзүлгөн аудитте, жалпы **96,3 миң сомго** жумуштардын наркынын жогорулатылгандыгы аныкталган, анын ичинде:

- "Чолпонбай айылындагы Маданият үйүнүн куруунун 3-этабы " объектиси боюнча подрядчы “Мрамор” ЖЧКсы тарабынан 30,1 миң сомго;
- "Чолпонбай айылында сырткы ажаткана куруу" объектиси боюнча подрядчы “Элит Строй Групп” ЖЧКсы тарабынан 66,2 миң сомго.

Сунуштама:

Аудитте аныкталган иштердин 96,3 миң сомго жогорулатылган наркын бюджетке калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлсүн, анын ичинде:

- "Чолпонбай айылындагы Маданият үйүнүн куруунун 3-этабы" объектиси боюнча подрядчы "Мрамор" ЖЧКсы тарабынан 30,1 миң сомго;

- "Чолпонбай айылында сырткы ажаткана куруу" объектиси боюнча подрядчы "Элит Строй Групп" ЖЧКсы тарабынан 66,2 миң сомго.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспекторлор Омурсаков А., Мусуралиев А., Кучуков Ж.

Шекер айыл өкмөтү

2023-жылга бюджеттин кирешелер бөлүгү 28 841,3 миң сомго бекитилген, жыл ичинде 28 986,6 миң сомго такталган, кирешенин түшүүсү 28 841,3 миң сомго камсыздалып, план 99,5% аткарылган.

Бюджеттин чыгаша бөлүгү 22 727,0 миң сомго бекитилип, 28 009,5 миң сомго такталып, кассалык чыгымдар 26 434,1 миң сомду, ал эми накталай чыгымдар 23 645,7 миң сомду түзгөн.

1. Критерийлерди бузуулар жөнүндө корутунду:

2023-жылы 2222 «Буюмдарды жана материалдарды чарба иштери үчүн сатып алуу» беренесинин эсебинен 304,3 миң сом жана 2215 «Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу» беренесинин эсебинен 162,1 миң сом суммасында негизги каражаттар сатылып алынган жана Шекер айыл өкмөтүндө жүргүзүлгөн оңдоо иштеринин актыларына ылайык, 1 739,3 миң сом негизги каражаттарды капиталдык оңдоо иштерине жумшалган.

Бирок, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы № 2-Б буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча» Жобонун 6-главасынын 1-параграфынын талаптарын бузуу менен, 162,1 миң сомго сатылып алынган негизги каражаттар бухгалтердик эсеп-кысапта кириштелген эмес, ошондой эле капиталдык оңдоодон өткөн негизги каражаттардын баланстык баасы 1 739,3 миң сомго көбөйтүлгөн эмес. Аудит учурунда, бухгалтердик эсепте тийиштүү жүгүртүүлөр аткарылып, аталган негизги каражаттардын баланстык баасы **2 202,7 миң сомго** көбөйтүлдү.

Сунуштама:

Аудит учурунда, бухгалтердик эсепте тийиштүү жүгүртүүлөр аткарылып, негизги каражаттардын баланстык баасы 2 202,7 миң сомго көбөйтүлгөнү эске алынсын.

Мындан ары, материалдык баалулуктарды эсепке алууда, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча» Жобонун талаптары так сакталсын.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Сопиева Л. .

Корутунду:

Жүргүзүлгөн аудиттерде Айтматов районундагы төмөндө көрсөтүлгөн мекемелердин бюджеттеринин аткарылышы, бардык олуттуу аспектилерде аудиттин тиешелүү критерийлерине, шайкеш келгендиги аныкталды:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Айтматов финансы башкармалыгы

2023 - жылы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Айтматов финансы башкармалыгына жылдын башында смета боюнча республикалык бюджеттен каржылоо планы 3744,9 миң сомго бекитилген. Жылдын ичинде 5 536,9 миң сомго смета такталган жана кассалык чыгымдар 5 199,6 миң сомго сарпталган, ал эми накталай чыгымдар 4 790,9 миң сомго аткарылган.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Мейманалиев Дж.

Айтматов районунун Өнүктүрүү фонду

2023-жылга бюджеттик каражаттар боюнча жалпы чыгымдар сметасы 30 000,0 миң сомго бекитилген, жыл ичиндеги өзгөртүүлөр менен сметалык чыгымдар 24 000,0 миң сомго такталган. Кассалык чыгымдар 19 993,7 миң сомго аткарылса, накталай чыгымдардын жалпы көлөмү 18 242,1 миң сомду түзгөн.

Аудит жүргүзгөн мамлекеттик инспектор Сопиева Л.

**Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасынын
Бишкек шаары, Чүй жана Талас
областтары боюнча аймактык
бөлүмүнүн жетекчиси**

Т.Т. Шаменов